

КЭЭ БИР КӨП КЕЗДЕШКЕН ООРУЛАР

ДЕНЕНИН СУУСУЗДАНУУСУ

Ичөткөктөн чарчаган балдардын көпчүлүгү эң алды денедеги суюктуктуң азайышынан улам каза болушат. Денедеги суунун жетишсиздиги “дененин суусуздануусу” деп аталат.

Дененин суусуздануусу ал сууну алганга караганда көбүрөөк жоготкон учурларда пайда болот. Бул катуу ич өткөндө (айрыкча, кусуу менен коштолсо) болот. Адам катуу оорунун айынан көп суу же тамак иче албай калганда, бул дагы дененин суусузданышына алып келет.


Дененин суусуздануусу бардык жаштагы адамдарда кездешет. Бирок ал жаш балдарда тезирээк өөрчүп, аларга эң чоң коркунуч түудурат.

Ичи катуу өтүп жаткан балада денеси суусузданып кетүү коркунучу бар.

Ошондуктан ар бир адам (айрыкча, энелер) дene суусуздануунун белгилерин, анын алдын алуу жана дарылоо жолдорун билүүгө тийиш.


Дене суусуздануунун белгилери:

- суусоо – көпчүлүк учурда дene суусуздануунун алгачкы белгиси;
- зааранын аз чыгышы же такыр чыкпай калышы; өңү кочкул сары болот;
- тез арыктап кетүү;
- ооз ичинин кургашы;
- ымыркай эмгегинин бөксөрүшү;
- көздүн кургап, чункурайып кирип кетиши;
- тери чоюлчактыгынын жана жумшактыгынын жоголушу.



Терини төмөнкүдөй (еки манжаыз менен) чымчып көтөрүнүз ...

Эгерде теринин көтөрүлгөн жери қайра мурдагы абалына (кальбына) көлбесе, анда баланын денесинде суу жетишсиз.



Дененин суусуздануусу тамырдын тез, билинер-билинбес кагышына (шок абалы, 77-бет), дем алуунун тездеп төрөндөшине, эт ысууга же туталакка (дирилдөө, 178-бет) алып келиши мүмкүн.


Эгерде адамдын заны суюлуп, суудай акса же ичи өтүп, кусса, анда дene суусуздануунун белгилери көрүнгүчөктү күтпөнүз. **Тезинен** кийинки бетте берилген көрсөтмөлөрдү **аткарыңыз**.

13 - бөлүм

Дене суусуздануунун алдын алуу жана аны дарылоо: Эгерде катуу ич өтсө, **анда тезинен төмөнкүлөрдү аткарыңыз:**

- ◆ **Көп суюктук бериниз:** регидрон суусунун берүү эң жакшы болот. Же болбосо, дан азыктарынан жасалган суюк буламык, чай, сорпо же жөн эле суу бериниз.
- ◆ **Кайра-кайра тамак берип турунуз.** Ооруган балага (же чоң кишиге) тамак ичкиси келери менен жакшы көргөн тамактарынан бат-бат бериниз.
- ◆ **Ымыркай балага бат-бат эмисип турунуз** (дайыма башка суусундуктарды берүүнүн алдында эмисизиз).

Регидрон суусуну дененин суусуздануусуна каршы (айрыкча, катуу ич өткөндө) жакшы жардам берет:

Регидрон суусунун үй шартында даярдоонун 2 жолу:	
<p>1. ШЕКЕР ЖАНА ТУЗ МЕНЕН</p> <p>1 литр таза СУУГА жарым чай кашык ТУЗ жана 8 чай кашык ШЕКЕР кошуңуз.</p>  <p>САК БОЛУҢУЗ: Шекерди кошуудан мурун суюктутун даамын таатыңыз – түздүүлүгү көз жаштын түздүүлүгүнан азыраак болушу керек.</p> <p>Мумкун болсо, ар бир даярдалган суусунга жарым чыны мөмө ширесин же бышкан банды майдап кошуңуз. Бул суусунду калийге байытып, баланын табыттын ачат.</p> <p>МУНУ БИЛҮҮ МААНИЛҮҮ: Суусунду өзүнүзүн аймагыңызга жараша ылайыкташтырыңыз. Эгерде литрлик идишиниж же кашыгыныз жок болсо, анда жергилиткүү өлчөмдердү (өлчөө ыкмаларын) колдонунуз. Эгерде эл мурдатан (илгертен) эле жаш балдарга дан азыгынан жасалған буламыктарды берип келген болсо, анда суюк кылуу учун, ага керек болушунча суу эле кошкон жетиштүү. Оной жолун издениз.</p>	<p>2. МАЙДАЛАНГАН ДАН АЗЫГЫ ЖАНА ТУЗ МЕНЕН (Эң жакшысы – майдаланган күрүч. Же болбосо майдаланган жүгөрүнү, буудай унун же бышырылып, майдаланган картөшкөнү алыңыз).</p> <p>1 литр СУУГА жарым чай кашык ТУЗ жана 8 толтура кашык (же 2 ууч) майдаланган ДАН АЗЫГЫН кошуңуз.</p>  <p>Суюк буламык болмоюнча 5-7 мүнөтчө кайнатыңыз. Аны жылымык болгучада тез суутуп, аナン балага бериниз.</p> <p>САК БОЛУҢУЗ: Берердин алдында, бузулуп кетпегенин текшеришүүчүн даамын татып көрүнүз. Дан азыгынан жасалған суусундар күн ысыкта бир нече сааттын ичинде эле бузулуп кетет.</p>

Денеси суусузданган адамга, ал демейдегидей заара кыла баштамайынча, бил суусунду күнү-түнү кичине ууртамдан, ар бир 5 мүнөт сайын берип турунуз. Чоң кишиге күнүнө 3 же андан көп литр суюктук, ал эми жаш балага адатта күнүнө жок дегендө 1 литр же болбосо, ич өткөн сайын 1 стакан кошумча суюктук керек. **Адам кусса да, суусунду бат-бат,** кичине ууртамдан бере бериниз. Суюктутун баары кусулбайт, бир аз болсо да, денесинде калат.

ЭСКЕРТҮҮ: Эгерде дененин суусуздануусу күчөсө же башка коркунучтуу белгилер байкалса, анда тезинен дарыгерге кайрылыңыз (159-бетти караңыз). Суюктуту (атайын эритиндини) венага саюу зарыл болушу мүмкүн.


Эске алышыз: Кээ бир өлкөлөрдө суу менен аралаштырылып ичилүүчү регидрон күлмайдасы пакеттерде сатылат. Алардын курамына кадимки кант, туз, сода жана калий (382-бетти караңыз) кирет. Кантсө да, үй шартында түүра даярдалган регидрон суусундары (айрыкча, дан азык суусундары) көпчүлүк учурда пакеттеги регидрон күлмайдасына караганда арзаныраак, коопсузураак жана пайдалуураак болот.

ИЧӨТКӨК ЖАНА ДИЗЕНТЕРИЯ


Эгерде адамдын заңы суюлуп, суудай акса, анда анын **ичи өтүп** жатат. Эгерде заң кан менен былжыр аралаш чыкса, анда ал **дизентерия** менен ооруп калганды.

Ичөткөк жеңил же катуу болушу мүмкүн. Ошондой эле ичөткөк **капыстан каттуу** кармаган же өнөкөт (узакка созулган) болуп да бөлүнөт.

Ичөткөк жаш балдарда (айрыкча, начар тамактангандарында) көбүрөөк кездешип, чоңураак коркунуч туудурат.



Бул жакшы тамактанган бала. Анда ич өтүү коркунучу азыраак. Кокус мындай баланын ичи өтүп, ооруп калса, ал демейде тез эле айыгып кетет.



Бул начар тамактанган бала. Анын ичи өтүп, ичөткөктөн чарчап калуу коркунучу чоң.

Ичөткөктүн себептери көп. **Демейде дары берүүнүн** көргө жок. Регидрон суусуну менен тамакты көбүрөөк берсеңиз, ал бир нече күндүн ичинде эле айыгып кетет. (Эгерде бала тамакты көп иче албаса, анда аны аз-аздан, бирок күнүнө бир нече жолу тамактандырыңыз.) Кээде атайын дарылоого туура келет. **Бирок көпчүлүк учурда ичөткөктүн себебин же себептерин толук билбей туруп деле, аны үй шартында дарылап, айыктырууга болот.**

ИЧӨТКӨКТҮН НЕГИЗГИ СЕБЕПТЕРИ:

Начар тамактануу (154-бет). Бул баланы ЖИКС (СПИД); узакка созулган ичөткөк бул алсыратып, ичөткөктүн башка себептерден улам болуу коркунучун көбөйтүп, ооруну күчтөт.

Суунун жетишсиздиги жана үй шартын-дагы тазалыктын аздыгы (даараткананын жоктугу) ичөткөкту козгогон бактериялардын таралышына жол берет.

Ичеги инфекциялары.

Бактерия (131-бет), амёба (144-бет) же лямблия (145-бет) козгогон ичеги инфекциясы.

Ичеги курт инфекциялары (140-144-беттер) (ичеги курт инфекцияларынын көпчүлүгү ичөткөкке алып келбейт).

Ичегиден тышкary инфекциялар (кулак инфекциялары, 309-бет; тонзиллит, 309-бет; кызылча, 311-бет; заара бөлүп чыгаруу системинин инфекциялары, 234-бет) Безгек ("фалципарум" деген түрү - Африканын, Азиянын жана Океаниянын айрым аймактарында кездешет, 186-бет).

ЖИКС (СПИД); узакка созулган ичөткөк бул оорунун алгачкы белгиси болушу мүмкүн, 399-бет.

Дененин сүттү сицире албашы (негизинен бул начар тамактанган, аябай арык балдарда жана кээ бир чоң кишилерде кездешет).

Ымыркай балдардын жаңы (мурда ичип көрбөгөн) тамакты сицире албашы (154-бет).

Белгилүү бир азыктарга (жаңгакка, буудайга, ж.б.; 166-бет) болгон аллергия; кээде ымыркай балдарда уйдун сүтүнө же башка сүттөргө да аллергия болот.

Ампициллин же тетрациклин сыйктуу белгилүү бир дарыларды колдонуунун терс таасирлери.

Ич алдырма дарылар, арылтма дарылар, дүүлүктүрүүчү же уулуу өсүмдүктөр, кээ бир уулар.

Быша элек мөмөлөрдү же күчтүү, майлуу тамактарды көп жегендик.


Тамактан уулануу (бузулган тамак, 135-бет).

13 - бөлүм

Ичөткөктүн алдын алуу:

Ичөткөктүн ар кандай себептери болгону менен, алардын эң негизгилери – **инфекция жана начар тамактануу.** **Көп учурда ичөткөктөн жеке тазалык эрежелерин катуу кармоо жана жакшы тамактануу аркылуу сактанса болот.** Ошондой эле балдарга суюктук менен тамак көп берилип, дарылоо туура жүргүзүлсө, ичөткөктөн чарчап калган балдардын саны азаят.

Жакшы тамактанган балдарга караганда, начар тамактанган балдардын арасында ичи өтүп, андан чарчап калуу көбүрөөк болот. Бала ичөткөктүн өзүнөн улам алсырап, көтөрөм болушу мүмкүн. Ал эми бала ансыз деле начар тамактанса, анда ич өткөк аны ого бетер алсыратып жиберет.



**Көтөрөм болуу ичөткөккө алып келет.
Ич өткөк көтөрөм болууга алып келет.**

Натыйжада бул эки нерсе бири бирине себеп болуп, бирин бири күчтөт. Ошондуктан туура жана жакшы тамактануунун ич өткөктүн алдын алуу үчүн да, аны дарылоо үчүн да мааниси чоң.

**Көтөрөм болуунун алдын алуу менен ичөткөктүн алдын алышыз.
Ичөткөктүн алдын алуу менен көтөрөм болуунун алдын алышыз.**

Дөненин ар кандай ооруларга (анын ичинде ичөткөккө) туруштук берүүсүнө жана алар менен күрөшүүсүнө жардам берген тамактын түрлөрү жөнүндө маалымат алуу үчүн 11-бөлүмдү караңыз.

Ичөткөктүн алдын алуу жакшы тамактанууга да, жеке тазалык эрежелерин сактоого да байланыштуу. 12-бөлүмдө жеке жана коомдук тазалыкка карата көп сунуштар берилген. Алардын ичинде: дааратканаларды колдонуу, таза суунун маанилүүлүгү жана тамакты кир менен чымындардан сактоо.

Төмөндо ымыркай балдардын ичөткөгүн болтурбоо үчүн керектүү кошумча сунуштар берилген:

- **Шише менен сүт бергенден көрө эмчек эмизициз.** Балага 6 ай толгуча эмчек гана эмизициз. Эмчек сүт баланын ичөткөккө алып келүүчү инфекцияларга туруштуу болуусуна жардам берет. Эгерде балага эмчек эмизүү мүмкүн болбосо, анда сүттү чыны жана кашык менен бериңиз. **Баланы тамактандыруу үчүн шише колдонбонуз,** анткени аны дайыма таза кармоо кыйын болгондуктан инфекция жугузуп алууга оюй.
- Балага жаңы (мурда ичип көрбөгөн) же коюу тамак бере баштаганда, адегенде аны жакшы майдалап, бир аз эмчек сүт менен аралаштырып, эзип, аз-аздан бериңиз. Ымыркай жаңы тамакты сициргенге көнүшү керек. Эгерде тамакты өтө көп берсөңиз, анда баланын ичи өтүшү мүмкүн. **Эмчек эмизүүнү кескин токтолууга болбойт.** **Бала эмчек эмип жүргөн кезде башка тамактарды аз-аздан кошуп бере баштаңыз.**
- Баланын өзүн да, анын тегерек-четин да таза кармаңыз. Оозуна кир нерселерди салбоосун караңыз.
- Балага жөнү жок эле дары-дармек берүүдөн сак болунуз.



Б
О
Л
Б
О
Й
Т

Б
О
Л
О
Т

ЭМЧЕК ЭМИЗҮҮ
—ИЧӨТКӨКТҮН
АЛДЫН АЛУУГА
ЖАРДАМ БЕРЕТ.

Ичөткөктүү дарылоо:

Демейде ичөткөктөн айыгуу үчүн дары-дармектердин кереги деле жок. Катуу ич өткөн учурдагы эң чоң коркунуч – бул **дененин суусуздануусу**. Ал эми ичөткөк узакка созулгандағы эң чоң коркунуч – бул **көтөрөм болуу**. Демек, дарылоодогу эң негизги чара болуп **суюктук** менен **тамакты жетиштүү өлчөмдө** берүү эсептелет. Ичөткөктүн себеби эмнеде гана болбосун, төмөнкүлөрдү эч качан эстен чыгарбаңыз:

1. **ДЕНЕНИН СУУСУЗДАНЫП КЕТҮҮСҮН БОЛТУРБАҢЫЗ ЖЕ КОКУС БОЛУП КАЛСА, АНЫ КӨЗӨМӨЛГӨ АЛЫҢЫЗ.** Ичи өткөн адам суюктукту көп ичиши керек. Эгерде катуу ич өтсө же дene суусуздануунун белгилери байкалса, анда регидрон суусунун бериниз (152-бет). Бейтап суусунду ичүүдөн баш тартса да, ага жумшак мамиле кылтып, ичкөнгө көндүрүңүз. Эки-үч (үч-төрт) мүнөт сайын бир нече жутумдан ичириңиз.
2. **ЖЕТИШТҮҮ ТАМАК БЕРИҢИЗ.** Ичи өткөн адамга ичкиси келери менен тамак берип туруу зарыл. Мунун, айрыкча, жаш балдар менен начар тамактанган адамдар үчүн мааниси зор. Ошондой эле адамдын ичи өткөн кезде тамак ичеги аркылуу өтө тез өтүп, баары сиңбей калат. Ошондуктан **тамакты күнүнө бир нече жолу (айрыкча, аз-аздан гана ичсө) берүү зарыл**.
 - ◆ Үймөркайдын ичи өтсө да, ага эмчек эмизе берген оң.
 - ◆ Салмагы кем бала ичи өткөн учурда кубат берүүчү азыктарды жана дененин есүшүнө керектүү кээ бир азыктарды (белокторду) көп жеши керек. Ал жакшы болуп калганда, мындай азыктарды дагы кошуп берсе болот. Эгерде бала өзүн өтө начар сезип же кусуп, тамак ичпей койсо, анда ичкиси келери менен ага тамак берүү керек. **Балага регидрон суусунун берүү анын табитин ачат.** Бала тамак иче баштагандан кийин адегенде бат-баттан занчай баштайт. Мунун эч жаман жери жок, тескериシンче, берилген тамак баланы өлүмдөн сактайт.
 - ◆ Эгерде салмагы кем баланын ичөткөгү бир нече күнгө созулса же бат-бат кайталана берсе, анда күнүнө жок эле дегенде 5 же 6 маал демейдегиден көбүрөөк тамак бериниз. Көпчүлүк учурда эч кандай башка дарылоонун кереги жок.

ИЧИ ӨТКӨН АДАМГА БЕРИЛҮҮЧҮ ТАМАКТАР

Эгерде адам кусса же тамак иче албай катуу ооруса, ал төмөнкүлөрдү ичиши керек:	Тамак иче алган абалга келгенде, сол жакта берилген суюк тамактар менен бирге, ал төмөнкү же буга окшогон азыктардан бирдей өлчөмдө араплаштырып жеши керек:		
суюк боткону же болбосо күрүчтөн, майдаланган жүгөрүдөн же картөшкөдөн жасалган сорпону	кубат берүүчү азыктарды:	дененин есүшүнө керектүү белоктуу азыктарды:	
күрүчтүн кайнатылган маңызын (майдаланган бир аз күрүч менен тооктун же малдын этин, жумуртканы же буурчактан бышырылган сорпону	бышкан же бышырылган банданды	тооктун же күрпүтүн этин (бышырып же кууруп) жумуртканы (бышырып)	
“зуко”, “инвайт” же ушуга окшогон таттуу суусундуктарды	печенийди	маиы аз, кара кесек этти (жакшы бышырып)	
РЕГИДРОН СУУСУНУН	курүчтү, талканды, сулуну же жакшы кайнатылган башка дан азыгын	майы аз, кара кесек этти (жакшы бышырып)	
Эмчек сүттү	жана эле үзүлгөн жүгөрүнү (жакшы бышырып, анан майдалап) картөшкөнү	аш буурчакты, жасмыкты же тобуяны (жакшы бышырып, анан майдалап)	
майлуу тамактарды тоң (быша элек) мөмөлөрдү	алмадан жасалган буламыкты (бышырып)	балыкты (жакшы бышырып) сүттү (сүт ичкөнде, кээдө ар кандай көйгөйлөр пайдада болот; кийинки бетти караңыз)	
	ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ ИЧИП-ЖЕБЕҢИЗ		
	ар кандай ич алдырма жана арлытма дары-дармектерди	өтө ачуу тамактарды спирт ичимдиктерин	

Ичөткөк жана сүт:

Эмчек сүт ымыркай балдар үчүн эч нерсе менен алмаштыргыс, эң жакшы тамак болуп эсептелет. Ал ичөткөктүн алдын алууга жана аны менен күрөшүүгө жардам берет. **Баланын ичи өткөндө, эмчек эмизгенди токtotпонуз.**

Уйдуң сүтү, күлмайда түрүндөгү сүт же сакталма сүт – денеге керектүү кубат менен белоктун жакшы булагы. Буларды ичи өткөн балага берсе болот. Аталган сүттөр кээ бир гана балдарда ичөткөктүү күчтөпсө, көпчүлүгүнө жардам берет. Эгерде булар ичөткөктүү күчтөсө, анда аларды азыраак жана башка тамактар менен арапаштырып бериниз. Бирок эсицизде болсун: **ичи өтүп, алсыраган бала кубат берүүчү жана белоктуу тамактарды жетиштүү өлчөмдө жеши керек.** Эгерде сүт аз берилип жатса, анда тооктун эти, жумуртканын сарысы, малдын эти, балык же буурчактар сыйктуу азыктарды адегендө жакшы бышырып, анан майдалап, тамагына кошуп берүү зарыл. Буурчактарды кабыгынан ажыратып, жакшы бышырып, майдалап берсениз, аларды сицируүгө оңой болот.

Демейде бала өзүн жакшы сезери менен көбүрөөк сүт иче баштайт да, бул анын ичин өткөзбөйт.

Ичөткөндө колдонулуучу дарылар:

Демейде ичөткөктуу дарылардын кереги жок. Ошентсе да, кээдө дары колдонууга туура келет. Мынданай учурда туура дарыны колдонуунун мааниси чоң. Ичөткөкке каршы кеңири колдонулуучу дарылардын көпчүлүгү бир аз гана жардам берет же такыр жардам бербейт. Алардын кээ бирлери зыяндуу да болот:

НЕГИЗИНЕН ТӨМӨНКҮ ИЧӨТКӨК ДАРЫЛАРЫН КОЛДОНБОЙ ЭЛЕ КОЙГОН ЖАКШЫ:

Курамында каолин менен пектин бар, ичөткөкке каршы колдонулуучу дарылар (мисалы, *Каопектат*, 384-бет) занды коюлтуп, ичтин өтүшүн басаңдатканы менен, дene суусузданууга же инфекцияга каршы жардам бербейт. Лоперамид (имодиум) же дифеноксилат (ломотил) сыйктуу кээ бир ичөткөк дарылары зыян келтирип, инфекцияларды узакка созуп жибериши мүмкүн. Бул дарыларды колдонбоңуз.



“ИЧӨТКӨК ДАРЫЛАРЫ” ТЫГЫНДЫЫН КЫЗМАТАНЫ АТКАРЫШАТ.
АЛАР ИНФЕКЦИЯНЫ СЫРТКА ЧЫГАРБАЙ ТОСУШАТ.



Курамында неомицин же стрептомицин бар, ичөткөкке каршы колдонулуучу аралашмаларды колдонууга болбойт. Алар ичегини дүүлүктүрүп жиберип, пайдасынан зыяны көп болот.

Ампициллин, левомицетин жана тетрациклин сыйктуу антибиотиктер **кээдө** гана ичөткөкке каршы жардам берет (158-бетти караңыз). Айрым учурларда болсо бул дарылар, тескерисинче, ичөткөкке өздөрү себеп болот (айрыкча, жаш балдарда). Эгерде бул антибиотиктерди 2 же 3 күндөн ашык ичкенден кийин ичөткөк басаңдагандын ордунда күчсө, анда буларды колдонууну токтолуңуз – ичөткөк антибиотиктерден улам күчөп жатышы мүмкүн.

Левомицетинди колдонууда белгилүү бир коркунчтар бар (357-бетти караңыз). Муну ичөткөктүн жөңил түрүнө каршы колдонууга жана 1 айга толо элек балага берүүгө болбойт.

Ич алдырма жана арылтма дарыларды ичи өткөн адамга эч качан бербениз. Алар ичөткөктуу ого бетер күчтөтүп, денинин суусуздануусуна тез алып келет.

Ичөткөктүн ар кандай түрлөрүн кантит дарылоо керек?:

Ичөткөтү айыктыруу үчүн демейде суюктук менен **тамакты** көп берген эле жетиштуү. Бирок эч **кандай дары-дармектердин** кереги жок деген менен, кээде атайын дарылоо зарылчылыгы пайда болот.

Дарылоо ыкмасын тандап жатканда кээде ичөткөтү (айрыкча, жаш балдарда) **ичегиден тышкary кездешкен инфекциялар** козгору эсицизде болсун. Ошондуктан дайыма **кулак, тамак жана заара бөлүп чыгаруу системинин** инфекцияларынын бар же жогун текшерип туроңуз. Эгерде инфекция бар болсо, анда аны дарылоо керек. Ошондой эле кызылча белгилеринин бар-жогун да текшериңиз.

Эгерде баланын бир аз эле ичи өтүп, сук тийменин белгилери да байкаласа, анда ичөткөтүн себеби вируста же “ичеги сасык тумоосунда” болушу мүмкүн. Мындай учурда эч кандай атайын дарылоонун кереги жок. Балага суюктукту көп ичирип, каалаган тамагын бере бериниз.

Ичөткөтү кантит тура дарылоо керектигин аныкташ үчүн заңын текшерүү же башка текшерүү ыкмаларын колдонуу керек болушу мүмкүн. Бирок демейде, тийиштүү суроолорду берип, баланын заңын көрүп, ичөткөтүн тийиштүү белгилерин издең менен эле жетиштүү маалымат алса болот.

1. Капыстан пайда болгон, жеңил ичөткөк. Мында эт ысыбайт. (Ашказан-дын иштөөсү бузулганбы? Ичеги сасык тумоосубу?)

- Суюктукту көп ичиниз. Демейде эч кандай атайын дарылоонун зарылчылыгы болбайт. Ичөткөтү айыктырууга жолто болгон лоперамид (имодиум, 473-бет) же каолин сыйктуу дарыларды колдонбай эле койгон жакшы. Алар дененин суусуздануусун да токтотпойт, инфекцияны жок кылууга да жардам бербайт. Акча коротуп, аларды сатып алуунун эмне кереги бар? Бул дарыларды катуу ооруган адамдарга же жаш балдарга эч качан бербениз.

2. Кусуу менен коштолгон ичөткөк (себептери көп).

- Эгерде ичи өткөн адам кусса, анда дененин суусузданып кетүү коркунучу күчейт (айрыкча, жаш жана чоноюп калган балдарда). Балага регидрон суусунун (152-бет), анча кызыл эмес чайды, бир аз жылуу сууну, бир чымчым туз кошулган “кола” суусундугун же дегеле каалаган суусундугун берүүнүн мааниси чоң. **Кусуп салганына кара-бай, регидрон суусундугун кайра-кайра бере бериниз.** Анча-мынчасы болсо да ичинде калат. 5-10 мүнөт сайын жуткузуп туроңуз. Эгерде кусканы токтобосо, анда прометазин (386-бет) деген дарыны колдонсонуз болот.
- Эгерде кусканын токтотууга мүмкүн болбосо же дененин суусуздануусу күчөсө, анда тезинен да-рыгерге кайрылыңыз.

3. Кан жана былжыр аралаш ичөткөк. Көпчүлүк учурда өнөкөт болот. Эт ысыбайт. Бир нече күн ич өтүп, андан кийин ич катышы мүмкүн. (Амёбалык дизентерия болушу ыктымал. Толук маалымат алуу үчүн 144-бетти караңыз.)

- Метранидазолду (369-бет) же дилоксонид фуроатты колдонунуз. Дарыны сунуш кылынган дозада ичиниз. Эгерде дары бергенден кийин да ичөткөк токтобосо, анда дарыгерге кайрылыңыз. Күнүгө 2 маал ципрофлоксацин таблеткаларынан 500 мг же болбосо, цефотаксимди (клафоран) же цефтриаксонду (роцефин) ичүү керек.



13 - бөлүм

4. Эт ысуу менен коштолуп, катуу кармаган ичөткөк (кан арапаш же кансыз болушу мүмкүн). (Бактериялык дизентериябы? Ич келтеби? Безгекпи?)

- Эгерде дөненин суусуздануусун дарылай баштагандан 6 саат өткөндөн кийин ичи өткөн адамдын ысытмасы басылбай, абалы өтө начар болсо, анда ага ампициллин (353-бет) же котримоксазол (358-бет) бериниз. Эгерде пенициллин менен сульфаниламииддерге аллергиясы болсо, анда эритромицинди колдонуңуз.
- Эгерде адам катуу ооруса, же болбосо ампициллин же котримоксазол ага жардам бербесе, анда дарыгерге кайрылыңыз. Эгерде бейтапта ич келтенин белгилери байкаласа (188-бетти караңыз), анда левомицетиндик (357-бетти караңыз) сунуш кылынган дозасын бериниз.
- Безгектин **фалципарум** деген түрү көнкири көздешкен аймактарда ичи өтүп, эти ысыган адамдарга (айрыкча, көк боорлору чоңоуп кетсе) безгек дарыларын берсе жардам берет (365-368-беттерди караңыз).

5. Жаман жыттанып, көбүктөнгөн, кан же былжыр арапашпаган, сары түстөгү ичөткөк. Көп учурда ичке жел толуп, адам кекирет. Кекирик күкүрт жыттанат (Лямблиябы? 145-бетти караңыз).

- Бул “лямблия” деп аталган көзгө көрүнбөгөн мите курттардан же начар тамактануудан улам болушу мүмкүн. Мындаи учурда суюктук менен аш болумдуу тамактан көп ичип, тынч жатып эс алуу гана жетиштүү. “Лямблия” деп аталаган инфекциянын оор формасын метронидазол (369-бет) же тинидазол менен дарыласа болот.


6. Өнөкөт ичөткөк (ичөткөктүн узакка созулушу же анын кайталана бериши).

- Бул, бир чети, начар тамактануудан, же болбосо “амебалар” же “лямблия” козгогон узакка созулган инфекциялардан улам болушу мүмкүн. Балага күнүгө аш болумдуу тамактан көбүрөөк жана бат-бат берип турунуз (110-бет). Эгерде ичөткөгү басылбаса, анда дарыгерге кайрылыңыз.

7. Күрүчтүн кайнатылган маңызына окшогон ичөткөк. (Холерабы?)

- Эгерде күрүчтүн кайнатылган маңызына окшогон заң өтө көп бөлүнүп чыкса, бул холеранын белгиси болушу мүмкүн. Холера көздешкен өлкөлөрдө ал көбүнчө **эпидемия** (бир убакытта көп адамдын оорушу) түрүнде тарап, демейде, чоңоуп калган балдарда жана чоң кишилерде катуурак өтөт. Дөненин суусузданууну үзгүлтүксүз дарылап (152-бетти караңыз), доксициклип, тетрациклип (357-бет), котримоксазол (358-бет) же амоксициклип бериниз. Эгерде алар жардам бербесе, анда левомицетинди колдонуңуз (357-бет). Кокусунан холерага чалдыксаңыз, дарыгерге кайрылыңыз. Холеранын бардык учурлары саламаттык сактоо органдарына билдирилүүгө тийиш.

Өтө катуу ич өткөн адамдарга ушуга окшогон “холера керебетин” жасап берсе болот. Суюктукту канчалык өлчөмдө жоготуп жатканын байкап, андан көбүрөөк өлчөмдө регидрон суусунан бериниз. Суусунду бейтап иче алышынча, тынбай бере бериниз.



ИЧИ ӨТКӨН ҮМЫРКАЙ БАЛДАРГА КАМ КӨРҮҮ

Ич ткөк айрыкча, ымыркай жана жаш балдар үчүн өтө коркунучтуу. Көпчүлүк учурда дары-дармек колдонуунун кереги жок болсо да, атайын кам көрүү керек.

Антпесе ымыркай денесинин суусуздануусунан улам чарчап калышы мүмкүн.

ЭМЧЕК ЭМИЗИНİZ



- Эмчек эмизгенди токтотпоңуз. Регидрон суусунун да жуткузуп турунуз.
- Эгерде бала куса баштаса, анда бат-бат эмчек эмизип турунуз. Бирок бир маалда аздан гана берүү керек. Андан тышкary, балага 5 -10 мүнөт сайын регидрон суусунун да кичинеден жуткузуп турунуз (Кусууну караңыз, 161-бет).
- Эгерде эмчектен сүт чыкпай калса, анда **жарымы кайнатылган суудан**, жарымы башка сүттөн же сүт ордуна колдонуулуучу суюктуктан (мисалы, соя буурчагынан жасалган сүт) турган аралашманы бат-бат, бирок бир маалда аздан берип көрүңүз. Эгерде бул сүт ичтөктуү күчтөсө, анда башка белоктуу азыкты: тооктун этин, жумуртканы, майсыз кара кесек этти же кабыгынан ажыратылган буурчактарды майдалап, кайнатылган суу жана шекер, жакшы бышырылган күрүч же көмүртектүү башка азык менен аралаштырып бериниз.
- Эгерде бала 1 айга толо элек болсо, анда дары берерден мурун, сөзсүз дарыгер менен кеңешиниз. Эгерде баланын абалы өтө начар болуп, жакын жерде дарыгер жок болсо, анда курамында ампициллин бар “ымыркай сиробун” күнүнө 4 маал жарым чай кашыктан берип турунуз (353-бетти караңыз). Башка антибиотиктерди колдонбай эле койгон он. **Бирок эң алды тезинен дарыгерди чакыртуу керек.**

ОШОНДОЙ ЭЛЕ, РЕГИДРОН СУУСУНУНАН ДА БЕРИҢИЗ



ДАРЫГЕРГЕ ИЧӨТКӨКТҮН КАНДАЙ УЧУРЛАРЫНДА КАЙРЫЛУУ КЕРЕК?

Ичтөкөк менен дизентерия өмүргө чоң коркунуч туудурушу мүмкүн (айрыкча, жаш балдарда). **Төмөнкү учурларда дарыгерге кайрылышишыңыз керек:**

- эгерде ичтөкөк 4 күндөн ашык созулуп, басылбаса же жаш балдарда ал катуу болуп, 1 күндөн ашык созулса;
- эгерде дене суусуздануунун белгилери байкалып, адамдын абалы оорлосо;
- эгерде бала ичкен суютугун кусса, эч нерсе ичпесе же регидрон суусунун ичиш баштагандан кийин ал бат-бат кусуп, бул 3 сааттан ашык созулса;
- эгерде заара кылууса азайса же такыр токтосо;
- эгерде баланын талмасы кармай баштаса же буту менен бети шишисе;
- эгерде ичи өтө элкете эле адам катуу ооруса, алсыраса же начар тамактансып жүргөн болсо (айрыкча, жаш бала же өтө улгайган адам);
- эгерде занда кан көп болсо. Бир аз эле ич өтсө да, бул коркунучтуу болушу мүмкүн (ичеги бүтөлүү, 94-бет).

КАТУУ ИЧ ӨТКӨН АДАМГА КАМ КӨРҮҮ

ИЧЕТКӨК

Дене суусуздануун белгилери барбы? (заааранын бир аз гана чыгышы же такыр чыктай калышы, чүккурайтан көздөр, күргак ооз, ж.б.)

```

graph TD
    OOBA[ООБА] --> Denenin[Dененин сүусуданнусун алдын атныз: көп суюктук ичиниз.]
    Denenin --> Tamaaktanyl[NАЧАР ТАМАКТАНЫЛ АЛСЫРАП КЕТГҮЛДӨН САК БОЛУНУЗ: Тамак ичө алайыры менен Тамак бериниз. Жакшы майдаланған, көп кубат берүүч жана дененин осушуне көркүү жеңил тамактарды ичүү керек. Эмчек эмизиенди токтотпопназ.]
    Tamaaktanyl --> JOKE[ЖОК]
    JOKE --> Denenin

```

ООБА

Дененин сүусуданнусун алдын атныз: көп суюктук ичиниз.

НАЧАР ТАМАКТАНЫЛ АЛСЫРАП КЕТГҮЛДӨН САК БОЛУНУЗ: Тамак ичө алайыры менен Тамак бериниз. Жакшы майдаланған, көп кубат берүүч жана дененин осушуне көркүү жеңил тамактарды ичүү керек. Эмчек эмизиенди токтотпопназ.

ЖОК

(зааранын бир аз гана чыгышы же такыр чыктай калышы, чүнкүрайтан көздөр, кургак ооз, ж.б.)

Дененин сүусуданнусун көп суюктук менен РЕГИДРОН Сүүсүнүн берип токтотунуз (152-бетти караңызы).

Дененин суусуздануусун дарылай баштагандан 6 сааттан ашык убакыт еткөндөн кийин да -
ыстыма дагы эле басылбай жатабы?

```

graph TD
    A[ЖОҚ] --> B[Кан же былжыр]
    B --> C[ЖОҚ]
    B --> D[аралаш ич ет-келди?]
    C --> E[00БА]
    D --> E
  
```

The diagram illustrates a conceptual mapping. On the left, the word 'ЖОҚ' (empty) is shown with two arrows pointing to its meanings on the right: 'Кан же былжыр' (empty) and 'аралаш ич ет-келди?' (empty). The word 'Кан же былжыр' also has an arrow pointing to the code '00БА' at the top right. The word 'аралаш ич ет-келди?' also has an arrow pointing to the code '00БА' at the top right.

```

graph TD
    ЖОК[ЖОК] --> ЗАң[ЗАҢ САРЫ ЖАНА КЕ-]
    ЖОК --> БУКТУБУЙ[БУКТУБУЙ?]
    ЗАң --> ООБА[ООБА]
    БУКТУБУЙ --> ООБА
    Лям[ЛЯМ-БОЛИГА] --> КАРШЫ[КАРШЫ]
    Метронидазол[МЕТРОНИДАЗОЛ] --> ЖЕ[ЖЕ]
    Тинидазол[ТИНИДАЗОЛ] --> БЕРИНЧЫ[БЕРИНЧЫ]
    (350-беттүү)[(350-БЕТТҮҮ) КАПАРНЫЧА]
  
```

ЖЫЛЫШ ЖОК	АМЫЛДЫ	КАНДАЙ ЖЫЛЫШ ЖОК	ЖОК → Ич көлтениң белгилери барбы? (дөнегабы күндин күннөң көтөрүле берет, тамыр жай катат, бейтап катуу — оордойт ж.б., 188-бетти каваныз)
-----------	--------	------------------	---

**ДАРЫГЕРГЕ
КАИРЛЫҢЫЗ**

2 жума бою котымоказол, ампилиллин же левоми-
Цетин беринчиз (357-бетти караңыз).

Жылыш жок

Айкты

Айкты

Жылыш жок

Айкты

Айкты

Жылыш жок

Айкты

Айкты

Айкты



КУСУУ

Көп адамдар (айрыкча, балдар) кээде ашказаны жакшы иштебей кусушат. Көпчүлүк учурда мунун себеби белгисиз бойдон кала берет. Адамдын ашказаны же ичегиси бир аз оорушу же болбосо, эти ысышы мүмкүн. Демейде бул сыйктуу кусуу анча деле коркунуч туудурбай, өзүнөн-өзү токтойт.

Кусуу – бул көптөгөн ар кандай оорулардын (женил сыркоолордун же коркунчтуу дарттардын) белгилеринин бири. Ошондуктан адамды кылдаттык менен текшерүүнүн мааниси чоң. Адам көпчүлүк учурда инфекция (**иҷёткөкү** караңыз, 153-бет), бузулган тамактан уулануу (135-бет) же “коркунчтуу курсак” (мисалы, **сокур ичеги сезгенүү** же ичеги бүтөлүү, 94-бет) сыйктуу ашказан же ичеги көйгөйлөрүнөн улам кусат. Ошондой эле катуу ысытма же катуу ооруу менен коштолгон дээрлик ар бир дарт, айрыкча, безгек (186-бет), боор сезгенүү (гепатит, 172-бет), тамак бези сезгенүү (тонзиллит, 309-бет), кулак ооруу (309-бет), менингит (185-бет), заара бөлүп чыгаруу системинин инфекциясы (234-бет), ёт ооруу (329-бет) же шакый (162-бет) кусууга алып келет.

Кускан адамда төмөнкүдөй коркунчтуу белгилер байкалса, анда тезинен дарыгерге кайрылыңыз:

- күчөп, токтотууга мүмкүн болбогон дene суусуздануу (152-бет);
- күчөп, 24 сааттан ашык созулган кусуу;
- адамды кыйнаган кусуу, айрыкча, кусундуунун түсү кочкул жашыл же күрөң болсо, же болбосо ал заң жыттанса (ичеги бүтөлүүнүн белгилери; 94-бет);
- ичегинин тынымсыз оорушу, айрыкча, адам заңдай албаса же тыңшаганда ичи курулдабаса (“коркунчтуу курсакты” караңыз: ичеги бүтөлүү, сокур ичеги сезгенүү, 94-бет);
- кан кусуу (ашказан жарасы, 128-бет; карасарык, 328-бет).

Жөнөкөй кусууну токтотуу үчүн төмөнкүлөрдү аткарыңыз:

- Катуу кусуп жатсаңыз, тамак ичпөө керек.
- “Кола” же “спрайт” суусундуктарын кичинеден жутуп ичиниз. Майчечек менен калемпир жалбызы сыйктуу кээ бир осүмдүктөрдөн жасалган чайлар да жардам бериши мүмкүн.
- Дененин суусуздануусуна каршы “кола”, максым, чай же регидрон суусунун кичине уортамдан бат-бат ичип турунуз (152-бет).
- Эгерде бир аз убакыттан кийин кусканыңыз басылбаса, анда пиполь-фен (386-бет) же димедрол (387-бет) сыйктуу кусууну токтотуучу дарыларды ичиниз.



Бул дарылардын көпчүлүгү таблетка, сироп, ампул (денеге сайма дары) жана шамча (**көтөн тешигине** киргизилүүчү жумшак таблетка) түрүндө болот. Таблеткаларды да, сиропту да көтөн тешигине күйса болот. Ал үчүн таблетканы майдалап, кайнатылган бир аз жылуу сууга аралаштырып, ичалдыргыч түтүк же ийнеси жок шприц аркылуу көтөн тешигине куюнуз.

Дарыны ичкен учурда, аны бир аз эле суу менен кошо жутуу керек. Адам дары ичкендөн 5 мүнөт өткүчө оозуна эч нерсе албоого тийиш. Эч качан сунуш кылынган дозадан ашык бербеңиз. Денеде суунун көлемүү калыбына көлип, адам кайрадан заара кыла баштамайынча, экинчи дозаны бербей турунуз. Эгер катуу кусканынан жана катуу ич өткөндүктөн дарыны ичүүгө же көтөн тешигине куюуга мүмкүн болбосо, анда кусууну токтотуучу дарыдан бир ампул сайыңыз. Прометазинди сайсаңыз, жакшы жардам бериши мүмкүн. Бирок дарыны өтө көп бербеңиз.



БАШ ООРУУ ЖАНА ШАКЫЙ

ЖӨНӨКӨЙ БАШ ООРУУНУ аспирин ичиш жана жакшы эс алып басса болот. Ысык сууга малынган чүпүрөктүү көк желкеге кооп, моюн менен эки ийинди акырын ушаласаңыз, көп учурда жардам берет. Үйдөн дарылоо ыкмаларынын кээ бирлери да жардам бериши мүмкүн.

Эт ысууга алып келген ар бир дарт адатта баш ооруу менен коштолот. Эгерде башыңыз чыдаттай катуу ооруса, анда менингиттин белгилерин текшериниз (185-бет).

Кайталана берген баш ооруулар өнөкөт илдettин же начар тамактануунун белгиси болушу мүмкүн. Жакшы тамактанып, көп уктоонун мааниси зор. Эгерде баш ооруу басылбаса, анда сөзсүз дарыгөргө кайрылышыңыз керек.

ШАКЫЙ – бул көпчүлүк учурда баштын бир гана жагынын катуу лукулдап, чыдаттай ооруусу. Шакый кээде бат-бат кармайт, ал эми кээде айлап же жылдап кармабашы мүмкүн.

Демейдеги шакый көздүн тунарыктоосунан, көз алдында жаркыраган, кызыктай тактардын көрүнүшүнөн, же болбосо бир буттун же колдун эч нерсе сезбей, нес болуп калышынан башталат. Андан кийин баш ооруй баштайт. Бул бир нече saatka же бир нече күнгө созулушу мүмкүн. Көп учурда адам кусат. Шакый башты катуу ооруканы менен, анчалык коркунучтуу эмес.

ШАКЫЙДЫ БАССУУ ҮЧҮН, АНЫН АЛГАЧКЫ БЕЛГИЛЕРИ БАЙКАЛААРЫ МЕНЕН, ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ АТКАРЫҢЫЗ:



- Аспириндик 2 таблеткасын бир чыны күчтүү кофе же кара чай (памил чай) менен ичиниз.
- Карапы, тынч жерге жатыңыз. Муундарыңызды бошондотуп, эс алганга аракеттениңиз. Башыңыздан өткөн көйгөйлөрдү ойлоп, сары санаа болбоңуз.
- Баш өтө катуу ооруса, аспиринди, мүмкүн болсо, кодеин же ооруу басуучу башка дары менен кошо, же болбосо эрготаминди кофеин (Кафергот, 380-бет) менен биргэ ичиниз. Адегенде 2 таблетканы, андан кийин, ооруу басылмайынча, 30 мунэт сайын 1 таблеткадан ичиш туруңуз. Бир күндө 6дан ашык таблетка ичүүгө болбойт.

ЭСКЕРТҮҮ: Кош бойлуу кезде Каферготту колдонбоңуз.

Кээде жөнөкөй же кыжалаттануудан болгон баш ооруну басуу үчүн, элдик дарылоо ыкмалары азыркы медицинанын ыкмаларындай эле жардам берет.



аспирин



СУУК ТИЙМЕ ЖАНА САСЫҚ ТУМОО

Суук тийме менен сасық тумоо – көп кездешкен вирустук инфекциялар. Буларды жугузганда, адам жөтөлүшү, мурдунан суу куюлушу жана тамагы оорушу мүмкүн. Ошондой эле кәзде эти ысыйт же муундары ооройт. Мындан тышкары бир аз ич өтүшү да мүмкүн (айрыкча, жаш балдарда).

Суук тийме менен сасық тумоо демейде эч кандай дарыдармексиз эле айыгат. **Пенициллинди, тетрациклиниди же башка антибиотиктерди колдонбонуз.** Алар жардам бербей эле, зыян келтириши мүмкүн.



- ◆ Суоктукту көп ичип, жакшы эс алышыз.
- ◆ Аспирин (379-бет) менен парацетамол (380-бет) денетабын түшүрүп, дөнө менен баштын ооруусун басаңдатууга жардам берет. Суук тийүүгө каршы колдонулуучу кымбат таблеткалар аспириндей эле жардам берет. Андай болсо, акчаны кымбат таблеткаларга коротуунун эмне кереги бар? “С” витамини жардам берши мүмкүн.
- ◆ Атайын мүнөзтамак ичүүнүн (диета) зарылдыгы жок. Бирок түрдүү мөмө-жемиштерден жасалган ширелер (айрыкча, апельсин ширеси же лимонад) жакшы жардам берет. Ысык чай ичсөнiz да жакшы болот.

Суук тийгендө болуучу жөтөл менен мурундун бутүшүн дарылоо тууралуу толук маалыматты кийинки беттерден издеңиз.

ЭСКЕРТТҮҮ: Жөн эле суук тийген учурда балага эч кандай антибиотик бербениз же дары сайбаңыз. Алар жардам бербей эле, зыян келтириши мүмкүн. Кәзде суук тийменин белгилерин полиомиелит вирусу козгойт. Мындај учурда балага дарыны сайсаңыз, ал шал болуп калышы мүмкүн (полиомелиттен шал болуу, 314-бетти караңыз).

Эгерде суук тийме же сасық тумоо бир жумадан ашык созулса же болбосо, адамдын эти ысыса, жөтөлгөндө ириң арапаш **какырык** чыкса, үстүртөн (терең эмес), тез дем алса же көкүрөгү ооруса, анда бул бронхит же өпкө сезгенүү болушу мүмкүн (170-171-беттерди караңыз). Мындај учурда антибиотик берсөнiz болот. Суук тийменин өпкө сезгенүүгө айланып кетүү коркунучу, айрыкча, улгайган, онокот бронхити бар жана жакшы кыймылдай албаган адамдарда чоң болот.

Тамак сезгенүү – бул суук тийменин белгиси. Мында дары берүүнүн кереги жок, тек гана бир аз туз арапаштырылган жылуу суу менен тамакты чайкасаңыз, жардам бериши мүмкүн. Эгерде тамактын сезгенүүсү капыстан денетабынын кескин көтөрүлүшү менен башталса, анда бул атайын дарылоону талап кылган “тамактын стрептококктук сезгенүүсү” болушу мүмкүн (309-бетти караңыз).

Суук тийүүнүн алдын алуу:



- Жетиштүү түрдө уктоо жана жакшылап тамактануу суук тийменин алдын алууга жардам берет. Курамында “С” витамини бар апельсин, лимон, помидор жана башка мөмө-жемиштерди көп жеш керек.
- Эл арасында көнүри тараган ишенимге каршы, суук тийме, чындыгында, сууктан же суу болудан улам пайда болбайт (бирок суукка учуроо, суу болуу же чарчоо суук тиймени күчтөтүп жиберет). Суук тийме инфекциясы бар адамдар вирусту абага чүчкүргөндө жугат.
- Суук тиймени башкаларга жугузбаш үчүн, бейтап өзүнчө тамактанып, өзүнчө укташы керек. Ошондой эле ал ыымыркай балдарга жакында боого тийиш. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө, оозу-мурдун жузаарчы менен жаап алышы керек.
- Инфекцияны кулакка жугузуп албоо үчүн (309-бет), **чимкирбениз. Мурунду жөн гана жузаарчы менен аарчыныз.** Балдарды так ушундай кылууга үйрөтүнүз.

МУРУН АКМА ЖАНА МУРУН БҮТМӨ

Мурун суук тийүүдөн же аллергиядан улам ағышы же бүтүшү мүмкүн (күйинки бетти караңыз). Баланын мурдунда былжыр көп болсо, бул кулак инфекцияларына, ал эми чоң кишиде – синус ооруларына алып келиши ықтымал.

Бүткөн мурунду тазалаш үчүн:

1. Этияттык менен кичинекей баланын мурдундагы былжырды, сүрөттө көрсө түлгөндөй кылып, **ийнесиз** шприц же атайдын соргуч аспап менен соруп чыгарыңыз.



2. Чоңоюп калган балдар жана чоң кишилер ала-кандарына бир аз туздуу жылуу суу куюп, аны мурду менен тартса, бул мурундуң тазаланышына жардам берет.
3. 168-бетте көрсөтүлгөндөй кылып, буу менен дем алсаңыз да, бүткөн мурун тазаланат.
4. Бүткөн же суу аккан мурунду жұзаарчы менен аарчыңыз, бирок **чимкирбенге аракет кылышыңыз**. Бул кулак ооруга же синус инфекциясына алып келиши мүмкүн.
5. Суук тийгендөн кийин кулагы көп ооруган же синус оорусуна көп чалдыккан адамдар булардан сактануу үчүн, мезатон же нафтизин (384-бет) сыйктуу **мурун тамчыларын** же болбосо эфедрин таблеткаларынан жасалган мурун тамчыларын (385-бетти караңыз) колдонсо болот. Мурундуң ичине бир аз туздуу жылуу сууну тартып, дарыны төмөнкүдөй кылып тамчылатыңыз:

Башты адегенде бир жакка эңкейтип, мурундуң ылдыкын таноосуна 2 же 3 тамчы тамчылатыңыз. 2 мүнөт күтүп, андан кийин башты башка жакка эңкейтип, мурундуң башка таноосуна 2 же 3 тамчы тамчылатыңыз.




САК БОЛУҢУЗ: Мурун тамчыларын күнүнө 3төн көп жолу жана 3 күндөн ашық колдонууга болбойт.

Сироп түрүндөгү мурун тамчылары (курамында метазон же нафтизин барлай) да жардам бериши мүмкүн.

Кулак менен синус инфекцияларынын алдын алуу үчүн чимкирбенге аракет кылышыңыз. Жұзаарчы менен гана аарчыныңыз.

СИНУС ООРУСУ (СИНУСИТ)

Синусит – бул синустардын (мурунду көздөй ачылуучу сөөк көндөйлөрүнүн) катуу же өнөкөт сезгенүүсү. Ал демейде адам кулак же тамак инфекциялары менен ооругандан, же болбосо катуу суук тий-меден кийин пайда болот.



Белгилери:

- Көздүн өйдө жана ылдый жагы ооройт (бет сөөктүү акырын соксоңуз же эңкейсеңиз, ооруганы күчейт.)
- Мурундуң ичинде коюу былжыр же ириң болуп, жаман жыттанышы мүмкүн. Көпчүлүк учурда мурун бүттөт.
- Кээде эт ысыйт.
- Кээ бир тиштер оорушу мүмкүн.

Дарылоо:


- ◆ Сууну көп ичиңиз.
- ◆ Мурундуң ичине туздуу суудан бир аз тартыңыз (164-бетти караңыз) же буу менен дем алышыз (168-бетти караңыз).
- ◆ Бетке ысык компресс коюңуз.
- ◆ Мурунга нафтозин же мезатон (**нео-синефрин**, 384-бет) сыйктуу мурун тамчыларын тамчылатыңыз.
- ◆ Тетрациклинын (356-бет), доксициклинын, ампициллинын (353-бет) же пенициллинын (351-бет) сыйктуу антибиотиктерди колдонуңуз.
- ◆ Эгерде жардам бербесе, анда дарыгерге кайрылыңыз.

Алдын алуу:

Эгерде суук тийип, мурдуңуз бүтсө, анда мурдуңузду тазалаңыз (164-беттеги сунуштарды аткарыңыз).

ЧӨП КАЛТЫРАТМАСЫ (АЛЛЕРГИЯЛЫК РИНИТ)

Мурундуң акканы менен көз кычышуу адам дем алганда дененин абадагы бир нерсеге болгон аллергиясына (аллергиялык реакция) байланыштуу болушу мүмкүн (кийинки бетти караңыз). Адатта аллергия жылдын белгилүү бир мезгилдеринде күчөп турат.



Дарылоо:

Тавегил, супрастин, хлорфенирамин (387-бет) сыйктуу антигистаминдерди колдонуңуз. Демейде “дөңиз оорусуна” каршы колдонулуучу дименгидринат (**драмамин**, 387-бет) же кларинтин да жардам берет.

Алдын алуу:

Аллергиянын эмнеден (мисалы, чаң, тооктун жүнү, гүлдүн чаңы, көк дат) болгонун аныктап алып, ошол нерседен оолак болуңуз.

АЛЛЕРГИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАР

Аллергия – бул айланы-чөйрөдегү кээ бир нерселердин айрым адамдардын денесине демейдегиден башкача таасир берүүсү. Аллергиялык реакцияны козгогон нерселер денеге төмөнкү жолдор менен таасир тийгизет:

- дем аркылуу;
- тамак менен;
- дары сайганда;
- же ал нерселер териге тийгенде.

Аллергиялык реакциялар жөңил же өтө оор болушу мүмкүн.

Аларга төмөнкүлөр кирет:

- денеде бүдүр-бүдүр болуп кычыштырган исиркектер, бодуракай жерлер же **бөрүжатыш** пайда болуу (203-бет);
- мурундан суу қуюлуу, көздөр дуулдал кычышуу же көз кызаруу (чөп калтыратмасы, 165-бет);
- тамак дүүлүгүү, кыйналып дем алуу же аба жетпей муунуу (муунтма, кийинки бетти караңыз);
- аллергиялык шок (70-бет);
- ич өтүү (сүткө аллергиясы бар балдарда, бирок сүттөн ич өтүү өтө эле сейрек болот, 153-бет).

Аллергия – бул инфекция эмес. Ошон үчүн адамдан адамга жукпайт. Кандай болсо да, аллергиясы бар ата-энелердин балдарында да белгилүү бир нерсеге аллергия болушу мүмкүн.

Аллергиясы бар адамдар көбүнчө жылдын белгилүү бир мезгилдеринде же болбосо аллергияны козгогон нерсеге тийгенде кыйналышат. Аллергиялык реакцияга көп алып келүүчү нерселерге төмөнкүлөр кирет:

белгилүү бир чөлтөрдүн жана гүлдөрдүн чаңы



тооктун жүнү

чаң

пахтадан же күштүн жүнүнөн жасалған жаздық

көгөргөн жууркан же кийим



белгилүү бир дарылар, айрыкча, пенициллин жана сульфаниламиддер (70-бет)

мышыктын жана башка жаныбарлардын жүнү

кээ бир тамактар (айрыкча, балык, краб, сыра, ж.б.)

МУУНТМА (АСТМА)

Муунтма – бул дем алуу жолунун сезгенип шишүүсү. Муунтмасы бар адам кырылдап дем алып, көп жөтөлөт (айрыкча, кечкисин). Адатта бейтаптын эти ысыбайт, жана оору адамды арыктаптайды. Жөтөлгенде, какырык кошо чыгат. Муунтмасы бар адам дем алганда, көкүрөгү катып калгансып кыймылдабайт да, аба жетишегендей сезилет. Муунтма болгондо, дем алуу жолу күйүп жаткандай сезилип, шишип кетиши мүмкүн. Дем алуу жолунда нервдер жок болгондуктан, ооруганы сезилбейт. Шамал, чаң жана тутун болгон жерде дем алуу жолу ого бетер шишип кетиши мүмкүн. Мындай учурда дем алуу кыйындал, жөтөл күчөйт. Муунтмага бардык курактагы адамдар чалдыгышы мүмкүн. Бирок көбүнчө ал бала көзде башталат. Кээде бала чоңоюру менен муунтмасы жок болуп көтөт. Айрым адамдар муунтманын жөнүл түрү менен ооруса, башкаларында анын оор түрү болот. Муунтманын оор түрүнө чалдыккан адамдар кыйналып дем алышат. Кээде муунтманы жумуру курттар (аскаридалар) козгойт. Жумуру курттардан арылуу үчүн ермокс (мебендазол), пирантел же пиперазин ичиниз. Балдарда илдет көбүнчө суук тийгендөн кийин башталат. Кээде муунтма адам кыжалаттанганда же бир нерсеге сарсаная болгондо кармайт. Муунтма адамдан адамга жукпай, аны менен ооруган туугандары бар балдарда көп учуртайт.

Дарылоо:

- Чылымдын тутүнүнөн, чаңдан жана жаныбарлардан оолак болунуз. Ошондо дары-дармектин анча көрөгү дөле жок болот.
- Чылым чекпениз.
- Мүмкүн болсо, килем менен өсүмдүктөрдү алып таштаңыз, анткени алар чаң менен көк датты өзүнө тартып алат.
- Жаздык, жууркан жана уктаганда колдонулуучу башка буюмдарды клеёнка менен тыштап коюнуз.
- Какырыкты азайтыш үчүн суюктукту көп ичиниз.
- Буу менен дем алуу да жардам бериши мүмкүн (168-бетти караңыз).

Эгерде дагы эле кырылдап дем алып жатсаныз, анда төмөндө көлтирилген дарыларды ичиниз:

- Салбутамол (бронх түтүктөрүн көнөйткен дары). Буга окшогон дарылар дем алуу жолун 2 саатка жеткирбей ачат, бирок шишикти азайтпайды. Салбутамол күюлган ингалятор фланконду туура колдонуу керек. Адегөнде аны чайкаңыз. Аナン демицизди чыгарып, башыңызды артты көздөй чалкалатып, фланконду кысып, ичиндеги дарыны сорунуз. 30 секунд демицизди кармаңыз.
- Эгерде салбутамол сыйктуу дарыларды жумасына бир жолудан ашык колдонууга туура келсе, же болбо-со муунтма базарга барууга же ушуга окшогон башка күндөлүк иштерди жасоого мүмкүндүк бербей жатса, анда шишигенин азайткан дарыларды колдонунуз. Курамында кортизон гормондор бар ингалятор дарыны күнүнө 1-4 маал 2 жолудан соруп турунуз. Кортизон ингаляторун колдонгондон кийин оозунзуду суу менен чайкаңыз. Бул дары кан аркылуу өпкөгө жетет. Мындай дарыны ашыкча колдонбоого аракет кылыңыз. Адатта бул дары бир нече гана ай колдонулат. Андан ары дарылануу жөнүндө көнөш алуу үчүн дарыгерге кайрылыңыз.



Адреналинді теринин астына сайыңыз.

Эскертуу: Преднизолон сыйктуу стероиддик гормон таблеткалары зарыл болгон учурларда гана колдонулушу керек. Эгерде аларды колдонууга туура келсе, анда 2 жумадан ашык кабыл албаңыз. Буга окшогон дарыны узак колдонуу ден соолукка зыян көлтириши мүмкүн. Стероиддер чыңдыгында керек болгон учурларда гана жардам берет. Эгерде муунтмасын күчсө, анда стероиддик ингаляторлорду күн сайын колдонуп турушунуз керек. Кээде аларды жыл бою колдонууга туура келет, ал эми кээде бир эле сезон кабыл алуу жетиштүү болот. Бронходилятаторлордон (бронх көнөйтүүчүү дарылар) айырмаланып, стероиддик ингаляторлор анча тез жардам бербейт. Ошондуктан жардам бербей жатканына карабай колдоно

13 - бәлүм

бериңиз. Бул дарылар бронхтордун сөзгөнүүсүн дарылап, күйүү сөзимин басаңдатат. Бирок колдонууну токтотсоңуз, анда күйгөнү (айрыкча, бул муунтманын оор же анча оор эмес түрү болсо) кайра башталышы мүмкүн. Эгерде мунун баарын так аткарсаңыз, анда муунтманын белгилери тынчсыздандырбашы керек. Кош бойлуу аялдар менен балдарды кромолин же интап менен дарылоо керек (дарылар жөнүндөгү беттерди караңыз). Эгерде алар жөнілдик алып келбесе, анда стероиддик гормондорду сорунуз.

Тез жардам:

Ингаляторлор менен таблеткаларды дарыканадан издеңиз.

• Бронходилятатор ингаляторун (мисалы, салбутамолду) колдонгон сайын 2 жолудан сорунуз. Муну дарыгер көзөмөлдөп туршу керек.

• Эгерде дарыны 2 жолу сорғондон кийин да ал жөнілдик алып келбесе, анда кортизонду (мисалы, предни золонду: мунун бир күндүк дозасы – адамдын 1 килограмм салмагына 1-2 мг) иче баштаңыз. Адамдардын көпчүлүгү аны 60 мг-дан ичишет. Адегендө 8 күн 60 мг-дан, андан кийин 6 күн 30 мг-дан ичиңиз. Ошону менен токтотунуз. Ошондой эле стероиддик гормон ингаляторун колдонсоңуз болот. Бирок аларды таблетка ичип жүргөндө колдонбоңуз. Бул дарыларды колдонгондан кийин деле дем алуунуз жөнілдебесе, анда адреналинди (эпинефринди) тери астына сайыңыз. Чоң кишилер менен 6 жаштан өткөн балдарга 0,2-0,3 мл; 2ден 6 жашка чейинки балдарга 0,1 мл сайылат. Мунун баарын дарыгердин көзөмөлү менен жасоо керек.

- Ошондой эле аминофиллин, теофиллин сыйктуу таблеткаларды да ичсөңиз болот.
- Тезинен дарыгерге кайрылыңыз.

Эгерде дарыңыз жок болсо, анда күчтүү кара чай (памил чай) же кофе ичиңиз. Алар кырлдоонуу басаңдатып, кыйналып дөм алууга каршы жакшы жардам берет.

ЖӨТӨЛ

Жөтөл – өзү оору эмес. Ал тамакка, өпкөгө же бронхторго (өпкөгө барган түтүктөгө) зыян келтирген көптөгөн ар кандай оорулардын белгиси. Төмөндө жөтөлдүн ар кандай түрлөрүнө алып келген кәэ бир ден соолук көйгөйлерүү карапат:


БИР АЗ КАКЫРЫК КОШО ЧЫККАН ЖЕ КАКЫРЫКСЫЗ КУРГАК ЖӨТӨЛ:	КӨП ЖЕ АЗ КАКЫРЫК ЧЫККАН ЖӨТӨЛ:	КЫРЫЛДОО ЖАНА КЫЙНАЛЫП ДЕМ АЛУУ МЕНЕН КОШТОЛГОН ЖӨТӨЛ ЖЕ ҮКШҮП ЖӨТӨЛҮҮ:
сүк тийүү же сасык тумоо (163-бет); ичеги мителер – өпкө аркылуу өткөн учурларда (140-бет); кызылча (311-бет); чылым чеккен адамдын жөтөлүү (чылым чегүү, 149-бет).	бронхит (170-бет); өпкө сөзгөнүү (171-бет); муунтма (167-бет); чылым чеккен адамдын жөтөлүү (айрыкча, эртең менен турганда, 149-бет).	муунтма (167-бет); көкжөтөл (313-бет); кептөөр (дифтерия, 313-бет); жүрөк оорулары (325-бет); тамакка бир нерсе түрүп калганда (79-бет).
ӨНӨКӨТ ЖЕ БАСЫЛБАГАН ЖӨТӨЛ: кургак учук (179-бет); чылым чеккен адамдын же кенчинин жөтөлүү (149-бет); муунтма (кайталанып кармай бериши, 167-бет); өнөкөт бронхит (170-бет); желөпкө (эмфизема, 170-бет).		КАН ТҮКҮРТКӨН ЖӨТӨЛ: кургак учук (179-бет); өпкө сөзгөнүү (какырык сары, жашыл, же болбосо кан аралаш болот, 171-бет); ичеги митеден болгон катуу инфекция (140-бет); өпкөнүн же тамактын залалдуу шишиги (рагы, 149-бет).

Жөтөл аркылуу дene өзүнүн дем алуу жолун тазалап, тамактагы же өпкөдөгү микробтор менен какырыкты (ириң аралаш былжырды) сүрүп чыгарат. Ошондуктан, эгер жөтөлгөндө какырык чыкса, **жөтөлдү токтотом деп дары ичпениз, андан көре какырыкты чыгарганга аракет кылышыз.**

Жөтөлдү дарылоо:

1. **Какырыкты чыгарып, жөтөлдү басаңдатуу үчүн, сууну көп ичиңиз.** Бул дары бергенден көре алда канча пайдалуу.

Ошондой эле **буу менен дем алып да көрүнүз**. Отургучка отуруп, алдыңызга аябай кайнаган суу куюлган чаканы коюнүз. Буу дем алуу жолуңузга көбүрөөк таасир бериши үчүн баш менен чаканы шейшеп менен чүмкөп алышыз. Буу менен қунунө бир нече жолу 15 мунёттөн дем алышыз. Кээ бир адамдар сууга жалбыз, эвкалипт жалбырактарын же ментол кошконду жакшы көрүшет, бирок буунун өзү эле жакшы жардам берет.



САК БОЛУНҮЗ: Эгерде адамдын муунтмасы бар болсо, анда эвкалипт жалбырагын колдонбоңуз. Ал муунтманы күчтүп жиберет.

2. Жөтөлдүн бардык түрлөрүнө (айрыкча, кургак жөтөлгө) каршы төмөнкүдөй кылышп, сироп даярдап ичсе болот:

Аралаштырыңыз:



ЭСКЕРТҮҮ: 1 жашка толо элек балдарга бал берүүгө болбойт. Сиропко балдын ордуна шекер кошуңуз.

3. **Уйкуну бузган катуу кургак жөтөлгө каршы** курамында кодеин бар сироп ичсөнiz болот (384-бет). Кодеини бар аспирин таблеткалары да (же аспириндин өзү деле) жардам берет. Эгерде какырык көп чыкса же кырылдасаңыз, анда кодеинди колдонбоңуз.
4. **Кырылдоо (оор, шуулдаган дем алуу) коштогон жөтөлдү дарылоо** үчүн муунтма (167-бет), өнөкөт бронхит (170-бет) жана жүрөк ооруларын (325-бет) караңыз.
5. **Жөтөлдү кайсы оору козгоп жатканын аныктап, ошол ооруну дарылаңыз.** Эгерде жөтөл узакка созулуп, кан, ириң же сасыган какырык аралаш чыкса, же болбосо адам арыктаса же узак убакыт бою кыйналып дем алса, анда дарыгерге кайрылыңыз.
6. **Эгерде сиз жөтөлсөңүз (жөтөлдүн кайсы гана түрү болбосун), анда чылым чекпениз.** Чылым чегүү өпкөгө зыян келтирит.


**Жөтөлгө жол бербөө үчүн, чылым чекпениз.
Жөтөлдү толук токtotуу үчүн, аны козгогон ооруну дарылап, чылым чекпениз.**

Жөтөлдү басандатып, какырыкты чыгаруу үчүн, сууну көп ичип, чылым чекпениз.

ӨПКӨДӨГҮ КАКЫРЫКТЫ КАНТИП ЧЫГАРСА БОЛОТ?

Өтө улгайган же алсыз адам катуу жөтөлүп, өпкөсүндөгү жабышчаак былжырды же какырыкты чыгарға албай кыйналганда, сууну көп ичсе, жакшы жардам берет. Ошондой эле төмөнкүлөрдү да аткарыңыз:


- Биринчиiden, какырыкты жумшарттуу үчүн буу менен дем алдырыңыз.
- Андан кийин, сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылышп, башы менен төшүн ылдыйды каратып, керебетке 5-10 мунёткө жаткырыңыз. Бейтаптын аркасын акырындан каккылаңыз. Бул какырыкты чыгарганга жардам берет.



БРОНХИТ

Бронхит – бул бронхтордун (абаны өпкөгө жеткирүүчү түтүктөрдүн) сезгенүүсү. Оору адамды катуу жөтөлтөт (көп учурда былжыр же какырык кошо чыгат). Бронхитти адатта вирус козгойт. Ошондуктан антибиотиктерди колдонбай эле коюнуз, себеби алар жардам бербейт. **Антибиотиктерди бронхит бир жумадан ашык созулуп айыклаганда, адамда өпкө сезгенүүнүн** (кийинки бетти караңыз) белгилери байкалганда же анда **өпкөнүн башка өнөкөт оорусу бар болгондо гана колдонунуз.**

“челек сымал көөдөн”



ӨНӨКӨТ БРОНХИТ:

Белгилери:

- Жөтөл былжырлуу болуп, айлап же жылдап созулат. Кээде жөтөл күчөп, эт ысышы мүмкүн. Мындай жөтөлү бар адамдын (эгерде кургак учук же муунтма сыйктуу башка өнөкөт оорусу жок болсо) өнөкөт бронхити бар болушу ыктымал.
- Оорунун бул түрү чылымды көп чеккен улгайган адамдарда эң көп кездешет.
- Өнөкөт бронхит **желөпкөгө (эмфиземага)** алып келиши мүмкүн. Бул өтө оор, айыккыс абал. Мында өпкөдөгү майда аба ыйлаакчалары (альвеолдор) жарылып кетет. Желөпкөсү бар адамдын дем алуусу оорлоп (айрыкча, жумуш аткарып кыймылдаганда), анын көөдөнүү чөлөкке окшоп, чоңоуп кетет.


Желөпкө өнөкөт муунтмадан, өнөкөт бронхиттен же чылым чегүүден пайдаланып болот.

Дарылоо:

- Чылым чекпениз.
- Курамында эфедрин, салбутамол же теофиллин бар, муунтмага каршы колдонулуучу дарыларды (385-бет) ичиниз.
- Өнөкөт бронхити бар адамдарга суук тийгенде же сасык тумоого чалдыгып, денетабы көтөрүлгөндө, ампициллинди же тетрациклиниди колдонуу керек.
- Эгерде адам жөтөл аркылуу жабышчаак какырыкты чыгара албай жатса, анда аны буу менен дем алдырып (168-бет), 169-бетте көрсөтүлгөн ыкма менен какырыкты өпкөдөн чыгарганга жардам бериниз.



**ЭГЕРДЕ ӨНӨКӨТ ЖӨТӨЛҮНҮЗ
БОЛСО (ЖЕ АНЫН АЛДЫН
АЛГЫҢЫЗ КЕЛСЕ),
АНДА ЧЫЛЫМ ЧЕКПЕҢİZ!**



ӨПКӨ СЕЗГЕНҮҮ (ПНЕВМОНИЯ)


Өпкө сезгенүү – бул өпкөнүн катуу **кармаган** инфекциясы. Ал кызылча, көкжөтөл, сасык тумоо, бронхит, муунтма сыйктуу дем алуу жолунун ооруларынан же кандайдыр башка катуу илдөттөн (айрыкча, ымыркай балдар менен улгайган адамдарда) кийин көп болот. Ошондой эле, ЖИКС (СПИД) менен ооруган адамдар да өпкө сезгенүүгэ чалдыгышы мүмкүн.

Белгилери:

- Капыстан башталган чыйрыгуу, андан кийин дene табынын катуу көтөрүлүүсү.
- Тез жана үстүртөн дем алуу менен кырылдаган же кәэде ышкыргансыган дабыштар чыгуу. Дем алган сайын мурундуң таноолору дердейип кеңеиши мүмкүн.
- Ысытма (кәэде жаңы төрөлгөн балдар менен улгайган же өтө алсыз адамдардын өпкөсү дөнөтөп бир аз гана көтөрүлүп же көтөрүлбөй эле катуу сезгешет).
- Жөтөл (көбүнчө сары, жашыл, дат өндөнгөн же бир аз кан аралаш былжыр менен).
- Төш ооруу.
- Адам катуу ооруп жаткандай көрүнөт.
- Көп учурда бетте же эриндерде суук тиймедин кийин чыкчу жараптар пайда болот (232-бет).

Эгерде өтө катуу ооруган бала мүнөтүнө 50дөн ашык **үстүртөн** дем алса, анда анын өпкөсү сезгенген болушу мүмкүн.

Эгерде дем алуу тез жана **терен** болсо, анда адамдын денеси суусуздан-баганын (151-бет) же тез дем алуу менен мүнөздүү гипервентиляция абалына (24-бет) чалдыклаганын текшериниз.



Дарылоо:

- ◆ Өпкө сезгенүүнү антибиотиктер менен дарылоо адамдын өмүрүн сактап калышы мүмкүн. Пенициллин (351-бет), котримоксазол (358-бет) же эритромицин (355-бет) бериниз. Оор учурларда чоң кишилерге күнүнө 2 же 3 маал 400 000 бирдик (250 мг) прокайн пенициллинди (353-бет) сайыңыз же күнүнө 4 маал 500 мг-дан ампициллин (353-бет) ичириңиз, ал эми кичинекей балдарга чоң кишинин дозасынын $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ бөлүгүн гана бериниз. 6 жашка толо элек балдарга адатта ампициллин жакшы жардам берет.
- ◆ Денетабын төмөндөтүп, ооруганын басандатуу үчүн, аспирин (379-бет) же парацетамол (380-бет) бериниз.
- ◆ Суюктукту көп бериниз. Эгерде адам коюу тамак иче албаса, анда ага суюк тамак же регидрон суусунун бериниз (152-бетти караңыз).
- ◆ Жөтөлдү жөңилдетип, какырыкты жибитүү үчүн, сууну көп ичип, буу менен дем алышыз (168-бет). Же болбосо какырыкты өпкөдөн 169-бетте көрсөтүлгө ныкма менен чыгарыңыз.
- ◆ Эгерде адам кырылдаса, анда курамында салбутамол, теофиллин же эфедрин бар муунтмага каршы берилүүчү дарылар жардам бериши мүмкүн.

ГЕПАТИТ (БООР СЕЗГЕНҮҮ)

Гепатит – бул боорго зыян келтирүүчү, “А” гепатити, “В” гепатити жана “С” гепатити деп аталган вирустук инфекциялардын жалпы атальшы. Кээ бир жерлерде адамдар аны “калтыратма” деп атаганы менен (26-бетти караңыз), гепатит көпчүлүк учурда адамдын денетабын бир аз гана көтөрөт же көтөрбөйт.

“А” же “В” гепатитине чалдыккан адам көпчүлүк учурда адегенде 2-3 жума катуу ооруп, 1 айдан 3 айга чейин алсыз болуп, андан кийин адатта айыгып көттөт. Гепатиттин белгилери жоголгондон кийин да ооруну башка адамга жуктуруп коюуга мүмкүн.

“А” гепатити жаш балдарда жеңил өтүп, ал эми улгайган адамдар менен кош бойлуу аялдарда көп учурда оор болот. “В” гепатити андан коркунучтуурак. Ал айыккыс боор берчтенүүгө (кара сарык), боордун залалдуу шишигине (рак), ал турсун өлүмгө да алып келиши мүмкүн. “С” гепатити да өтө коркунучтуу. Ал да боордун айыклаган ооруларына алып келиши мүмкүн. ЖИКС (СПИД) менен ооруган же КИВи (ВИЧ) бар адамдар “С” гепатитинен эң көп каза болот.

- Адамдын шайы кетип, тамак ичкиси же чылым чеккиси келбейт. Көп учурда ал бир нече күн такыр тамак ичлейт.
- Кээде оң субёнүн алды (боордун тушу) ооруйт. Кээде булчундар же муундар да ооруйт.
- Этى ысыышы мүмкүн.
- Бир нече күндөн кийин көздүн агы саргайып көтет.
- Тамакты көргөндө же жыттаганды окшуп, кусушу мүмкүн.
- Зааранын тусу кочкул чайдыкындай же “коланыкындай” болушу, ал эми зандын тусу агарышы же адамдын ичи өтүшү мүмкүн.



Дарылоо:

- ◆ Антибиотиктер гепатитке каршы жардам бербейт. Анын үстүнө кээ бир дарылар боорго кошумча зыян да келтириет. Ошондуктан дарыларды колдонбай эле коюнүз.
- ◆ Бейтап суюктукту көп ичип, жакшылап эс алышы керек. Эгерде тамак ичкиси келбесе, анда ага апельсин ширесин, түрдүү мөмөлөрдү жана жер жемиштерден даярдалган сорпону бериниз. Витаминдөр да жардам бериши мүмкүн. Кусууну токtotуу үчүн, 161-бетти караңыз.
- ◆ Бейтап тамак иче алганда, ага тамактын ар кандай түрлөрүнөн бирдей өлчөмдө араплаштырып бериниз. Мөмөлөр менен жашылчаларды курамында бир аз белок бар азыктар менен кошо жеген жакшы (110-111-беттер). Бирок бейтапка курамында белок көп азыктарды (эт, жумуртка, балык, ж.б.) бербениз, анткени алар боорго күч келтириет. Майлуу тамактардан оолак болунуз. Жок дегенде 6 ай бою эч кандай спирт ичимдиктерин ичпениз.

Алдын алуу:

- ◆ Жаш балдарда гепатиттин белгилери көпчүлүк учурда байкалбаганы менен, алар ооруну башкаларга оңай эле жугузушу мүмкүн. Ошондуктан үй-булөнүн ар бир мүчөсү үчүн жеке тазалык эрежелерин сактоонун мааниси зор (133-139-беттерди караңыз).
- ◆ “А” гепатитинин вирусу оорулуу адамдын заңынан соо адамдын оозуна булганыч суу же тамак аркылуу кирет. Ооруну башка адамдарга жугузбоо үчүн, бейтаптын заңын көмүп салыңыз. Бейтап, анын үй-булөсү жана ага кам көргөн адамдар тарай тазалыкты сактаганга аракеттенип, колдорун бат-бат жууп турганы оң.
- ◆ “В” жана “С” гепатиттеринин вирустары адамдан адамга жыныстык катнаш, стерилдүү эмес ийне менен дары саюу, инфекцияланган канды кую аркылуу жана төрөт учурунда энеден балага өтүшү мүмкүн. Гепатитті башкаларга жугузбоо

үчүн, дайыма жыныстык катнаш учурунда көртмеккап колдонуп (290-бетти караңыз), 401-бette берилген ЖИКСке (СПИД) карши сактык чараларды аткарып, ийне менен шприцтерди ар бир колдонуу алдында кайнатып туроңуз.

- ◆ Азыр “А” менен “В” гепатиттерине карши вакциндер бар. Бирок алар кымбат же бардык эле жерде болбошу мүмкүн. “В” гепатити коркунчутуу, жана аны айыктыра турган дары жок. Андыштан вакцин болсо, балдардын баарын эмдөөдөн етказуу керек.

ЭСКЕРТҮҮ: Гепатит стерилденбеген ийне менен денеге дары саюу аркылууда жугушу мүмкүн. Ар бир колдонуунун алдында ийне менен шприцти кайнатыңыз (74-бетти караңыз). **Эң оболу – бир гана жолу пайдаланылуучу ийне менен шприцти колдонуу.**

МУУНАКСАК (АРТРОЗ ЖЕ МУУН СЕЗГЕНҮҮ)

Көпчулук учурда улгайган адамдардын муундарынын өнөкөт ооруусун (артрозду) толук айыктырууга мүмкүн болбосо да, төмөндөгү сунуштар бир аз женилдик берет:

- **Маалы менен эс алып турнуз.** Мүмкүн болсо, муундарга күч көлтирген оор жумуш менен кыймыл-аракеттен оолак болунуз. Эгерде артроз кармаганды этиңиз ысыса, анда күндүз бир нече маал уктап, эс алып турган жакшы.
- **Ысык сууга малынган чүпүрөкту ооруган муундарга басыңыз** (195-бетти караңыз).
- Ооруганын басаңдатуу үчүн **аспирин** ичиңиз. Аспириндидин артритке карши колдонулуучу дозасы дененин башка жерлери ооруганда колдонулуп жүргөн дозасына караганда жогору болууга тийиш. Чоң кишилер 3 таблеткадан күнүнө 4-6 маал ичиши керек. Эгерде кулагыңыз зыңылдай баштаса, анда дарынын дозасын азайтыңыз. **Аспириндиди ичкенде ашказан оорубашы үчүн, дайыма тамак же чоң стакан суу менен кошо ичиңиз.** Эгерде ашказандын ооруганы басылбаса, анда аспириндиди тамак жана көп суу менен эле эмес, **маалокс же гелузил** сяяктуу антацидден да бир чоң кашык кошуп ичиңиз.
- Ооруган муундар дайыма жакшы кыймылдап туршуу үчүн, жөнөкөй **кыймыл-аракеттерди (көнүгүүлөрдү)** жасап турган маанилүү.

Эгерде бир гана муун шишип, кол менен кармаганды ысык болуп сезилсе, анда ага инфекция жүккан болушу мүмкүн (айрыкча, бейтап ысытма болсо). Пенициллин (351-бетти караңыз) сяяктуу антибиотики колдонуп, мүмкүн болсо, дарыгерге кайрылыңыз.

Жаш адамдар менен балдардын муундарынын оорушу кызыл жүгүрүк (310-бет) же кургак учук (179-бет) сяяктуу башка катуу дарттын бөлгиси болушу мүмкүн. Муун ооруу жөнүндө толук маалымат алуу үчүн, **“Айыл жериндеги майып балдар”** деген китептин 15чи жана 16-бөлүмдөрүн караңыз.



АРКА-БЕЛ ООРУУ

Адамдын арка-бели ар кандай себептерден улам ооруйт. Төмөндө алардын кээ бирлери берилген:

Арканын жогору жагы такай ооруп, ошону менен бирге адам жөтөлүп, арыктаса, бул елкө кургак учугу болушу мүмкүн (179-бет).



Оор нерсени көтөргөндөн же белди чоюп алгандан бир күн өткөнден кийин белдин ооруганы күчесе, анда тарамыштар чоюлуп калган болушу мүмкүн.

Бир нерсени көтөргөндө же денени бургандан бел калыстан катуу ооруп кирсе (айрыкча, бир бут же таман ооруй баштаса же эч нерсөө сөзбөй, алсыз болуп калса), анда омуртка диски тайып (ордундан жылып) кеткен болушу мүмкүн.

Отурганды же турганды денени туура эмес (иийнди алдыга түшүрүп) кармоо – арканын оорушунун негизги себептөринин бири.

Улгайткан адамдарда арканын такайоорушу көбүнчө артездон улам болот.

Арканын оң жагынын жогорураак бөлүгүнүн оорушу ет оорусуна байланыштуу болушу мүмкүн

Эгерде бул жер кашаш (же такай) ооруса, бул заара бөлүп чыгаруу системинин оорусунан (234-бет) улам болушу мүмкүн.

Этек кир көлгөн учурда же кош бойлуп көзде кээ бир аялдардын бели ооруйт. Бул нормалдуу көрүнүш (248-бет).

Эгерде белдин эн төмөн жагы ооруса, бул кээде жатындын, энергиялык бөздөрдөн эже көтөн чүчүктүн оорусуна байланыштуу болот.



13 - бөлүм


Арка-бөлдин оорушун дарылоо жана анын алдын алуу:

- ◆ Арка-бел кургак учуктан, заара бөлүп чыгаруу системинин инфекциясынан же өт дартынан улам ооруса, анда ошол ооруларды дарылаңыз. Эгерде коркунучтуу оору деп шектенсөн, анда дарыгерге кайрылыңыз.
- ◆ Көпчүлүк учурда төмөндө көрсөтүлгөн жолдор менен арка-бөлдин жөнөкөй оорушунун (анын ичинде кош бойлуу көздөгисинин да) алдын алса же аны басандатса болот:



- ◆ Аспирин жана ысык сууга малынган чүпүрөк (195-бет) арка-бөлдин ар кайсы бөлүктөрүнүн оорушун басандатууга жардам берет.
- ◆ Денени бурганда, бир нерсени көтөргөндө, эңкейгенде же тарамыштарды чоюп алганда бел капыстан катуу ооруп кирсө, ооруганын төмөндө көрсөтүлгөндөй кылып, тез басса болот:

Адамдын бир бутун экинчи бутунун тизесинин астына койдуруп жаткызыңыз.



Андан кийин, бул ийинди ылдый басып, бул тизесин жай, белди бурүп жаткан-дай кылып катуу басыңыз. Муну адегендө бир жагына, андан кийин экинчи жагына жасаңыз.

САК БОЛУҢУЗ: Эгерде арка-бел жыгылгандан же жаракат алгандан улам ооруса, анда муну жасоого болбайт.

- ◆ Эгерде бир нерсени көтөргөндөн же денени бургандан кийин арка-белиңиз капыстан ооруй баштаса жана эңкейгенде бычак менен сайгандай катуу ооруса, ооруганы бутка чейин тараса, же болбосо бутунуз алсырап же эч нерсе сезбей калса, бул өтө коркунучтуу. Ордунан жылып кеткен омуртка диски (омурткалардын ортосунда жайгашкан төшөгүч) арка-бөлдин нервин кылчып калган болушу мүмкүн. Мынданай учурда бир нече күн түз жергө чалкасынан жатып, эс алган жакшы. Тизе менен белдин астына катуу бир нерсени койсо жардам бериши мүмкүн.
- ◆ Аспирин ичип, ысык сууга малынган чүпүрөкту басыңыз. Эгерде бир нече күндөн кийин ооруганы басыла баштабаса, анда дарыгерден көнеш сураганыңыз он.




ВЕНА ВАРИКОЗУ

Вена варикозу деп веналардын буржуюп шишип, буралып, көп учурда ооруғанын аташат. Ал көбүнчө улгайган адамдар менен кош бойлуу же көп төрөгөн аялдардын буттарында болот.

Дарылоо:

Вена варикозун айыктыра турган дары жок. Бирок төмөндөгү сунуштарды аткарса, жардам берет:


- Бир жерде узакка турбаңыз же бутуңзуду ылдың караңып отурбаңыз. Эгерде узак убакыт туруш же отуруш керек болсо, анда ар бир жарым saat сайын бутуңзуду өйдө (жүрөк деңгээлинен жогору) көтөрүп, бир нече мүнөт жатып, эс алып турунуз. Бир жерде узак убакыт туруга аргасыз болсоңуз, тим турбай, ары-бери басыңыз. Же болбосо согончогунузду бат-баттан көтөрүп, анан кайра түшүрүп турунуз. Ошондой эле бутуңзудун астына жаздық коюп, өйдө көтөрүп уктаңыз.
- Веналарды өз калыбында кармоо үчүн чоюлма узун байпак кийиңиз же чоюлма бинт менен ороңуз. Тұнкусүн унуптрай, аларды чечип коюп уктаңыз.
- Мына ушинтип веналарыңызга кам көрсөңүз, бул кызыл ашыгыңызда өнөкөт жаралардын же **варикоз жараларынын** пайда болушуна жол бербейт (213-бет).



КӨКБАШ (ГЕМОРРОЙ)

Көкбаш – бул көтөн тешигиндеги же көтөн чучуктагы веналардын варикоздон улам дәмпейүшү же томолок болуп сезилиши. Ал кәэде оорутканы менен, коркунчутуу эмес. Көкбаш кош бойлуу кезде улам-улам пайда болуп, анан жоголуп турат.

- Кәэ бир ачуу осүмдүктөрдүн (мисалы, жапайы жаңгак бадалынын, кактустун, ж.б.) ширесин көкбашка бассаныз, жардам берет. Көкбашка каршы колдонулуучу **шамчалар (фармацевтикалык дары)** да так ошондой эле жардам берет (392-бет).
- Жылуу суу толтурулган чоң идишке отуруңуз. Бул көкбаштын айыгышына шарт түзөт.
- Көкбаш ич катуудан улам да болушу мүмкүн. Ошондуктан сулу, кебек, жаңы бышкан мөмө, салат жана буурчактар сыйктуу чарымдуу азыктарды көбүрөөк жеген жакшы.
- Көкбаш өтө чоңоюп кетсе, операция талап кылышы мүмкүн. Мындай учурда дарыгерге кайрылуу керек.



Көкбаштан кан ага баштаса, аны таза чүпүрөк менен басып, кәэде кансыроону токtotсо болот. Эгерде кан токтобой койсо, анда дарыгерге кайрылыңыз. Же болбосо, терсөйүп шишиген венанын ичиндеги уоган канды чыгарып, кан агууну токтуууга аракеттениңиз. Бул сүрөттө көрсөтүлгөндөй, кыпчуурду (пинцетти) колдонсоңуз болот. Бирок аны алдын ала кайнатып, тазалап алышыңыз керек.

САК БОЛУҢУЗ: Көкбашты кесип салам деп аракеттенбенеңиз. Кан токтобой агып, адам өлүп калышы мүмкүн.

БУТТУН ЖАНА БАШКА ДЕНЕ БӨЛҮКТӨРҮНҮН ШИШҮҮСҮ

Бут денедеги ар кандай көйгөйлөрдөн улам шишиши мүмкүн. Алардын айрымдары анча коркунучтуу болбосо, башкалары кыйла коркунучтуу. Эгерде буга беттин же башка дене бөлүктөрүнүн шишип кетүүсү да кошулса, адатта бул коркунучтуу оорунун белгиси болуп саналат.

Кээде аялдардын эки буту кош бойлуулуктун акыркы 3 айында шишип кетет. Бул демейде анчалык деле коркунучтуу эмес. Мунун себеби – аялдын курсагын-дагы күмөндүн салмагынан улам бут веналары кысылып, кан айлануунун чектелип калганында. Эгерде аялдын бети-колу да кошо шишисе, башы төгеренсе, көрүсү начарласа же демейдегидей заара кыла албай калса, анда ал уулануудан же кош бойлуунун **талгагынан** (249-бет) жабыр тартып жатышы мүмкүн. Тезинен дарыгерге кайрылыңыз.

Бир орунда көпкө турган же отурган улгайган адамдардын кан айлануусу начар болуп, көп учурда буттары шишип кетет. Ошондой эле алардын буттары жүрөк оорусунан (325-бет) же кээде бөйрөк оорусунан (234-бет) да улам шишийт.

Ал эми жаш балдардын буттары каназдыктан (124-бет) же начар тамактануудан (107-бет) улам шишиши мүмкүн. Оор учурларда балдардын бети-колу да шишип кетет (нымдуу көтөрөм, 113-бетти караңыз).

Дарылоо:

Шишикти азайтуу үчүн ага себеп болгон ооруну дарылаңыз. Тамакка тузду бир аз гана кошуп же таптакыр кошпой ичиниз. Адамды сийгелектетүүчү чөп чайлар демейде жакшы жардам берет (жүгөрү чачысын караңыз, 12-бет). Ошону менен биргэ төмөндөгүлөрдү да аткарыңыз:

ЭГЕРДЕ БУТУНУЗ ШИШИСЕ:

Бутту түшүрүп, көпкө отурбаңыз. Бул аны ого бетер шишитип жиберет.



ТУУРА
ЭМЕС

Отурганды бутту өйдө көтөрүп коюнүз. Бул шишикти азайтат. Бутту күнүнө бир нече маал өйдө көтөрүп отурунуз. Бут жүрөк дэнгээлинен жогору болууга тийиш.

Уктаганда да, бутунузду бийиктегип уктаңыз.



ЭҢ ТУУРА


ЧУРКУ

Чурку – бул ич көндөйүн жаап турган булчундардын айрылышы же табигый каналдардын кеңейип ачылып калышы. Чурку болгондо, ичеги илмеги терини түртүп калат да, ошондон улам териде дөмпөк пайда болот. Адатта ал оор бир нерсени көтөргөндөн же булчунду чоюп алгандан (мисалы, төрөт учурунда) улам болот. Кәэ бир балдар чуркусу бар төрөлүштөн (317-бетти караңыз). Чурку эркектердин жука чурайында көп пайда болот. Лимфа бездердин чоңоюшунан (88-бет) да дөмпөктөр пайда болушу мүмкүн.

Чурку демейде бул жерде пайда болот,

аны сөөмөй манжакызы менен кармалап, сезсөнүз болот.

Лимфа бездерин демейде бул жерде болуп,



Жөтөлгөндө же бир нерсени көтөргөндө, ал чоюоп кетет.

Жөтөлгөндө чоңойбойт.

Кантитп чуркунун алдын алса болот:

Оор нерселерди ушундай гана көтөрүңүз



мындаш эмес




Чуркунуз бар болсо, өзүнүздү кантитп алыш жүрүшүнүз керек:


- ♦ Оор нерселерди көтөрбөңүз.
- ♦ Чуркуну чыгарбай кармаган таңғыч жасап кийиңиз.

Жөнөкөй таңғычтын СҮРӨТҮ:

Кичинекей жаздырчаны бил жерге салыңыз



ал чуркуну түртүп түрушу керек.



САК БОЛУҢЗ: Чурку капыстан чоңоюп кетсе же оорута баштаса, анда чуркуну ордуна келтирүү үчүн, бутунузду баш деңгээлинен жогору кылып, чуркуну акырын басып жатыңыз. Эгерде бул жардам бербесе, анда дарыгерге кайрылыңыз.

Эгерде чурку катуу оорутуп, кустурса же чуркудан улам зандаш албай жатсаңыз, бул өтө коркунучтуу белги. Мындаш учурда операция жасоо талап кылышы мүмкүн. Тезинен дарыгерге кайрылыңыз. Дарыгер келгилекти, чуркуну апендицитти дарылагандай эле (95-бет) дарылап турунуз.


ТУТАЛАК (ДИРТИЛДӨӨ)

Адам калыстан эсин жоготуп, жулкунуп, кызыктай кыймылдай баштаса (диртилдөө), туталагы кармады дейбиз. Туталак мээ көйгөйүнөн улам кармайт. Жаш балдардагы туталактын негизги себептерине катуу ысытма менен дененин катуу суусуздануусу кирет. Катуу ооруган адамдарда туталак кээде менингиттен, мээ безгегинен же уулануудан улам болот. Туталагы көп кармаган адамдын талмасы болушу мүмкүн.

- ◆ Туталактын себебин аныктап, аны дарылаңыз.
- ◆ Эгерде баланын эти аябай ысыса, анда денетабын дароо муздак суу менен түшүрүңүз (76-бетти караңыз).
- ◆ Эгерде баланын денеси суусузданып кеткен болсо, анда көтөн тешигине ич алдыргыч түтүк аркылуу регидрон суусунун жай жиберип, дарыгерди чакыртыңыз. Оорусу кармаган учурда ооз аркылуу эч нерсе бербениз.
- ◆ Эгерде менингиттин белгилери байкалса (185-бет), анда дарылоону токтоосуз баштап, дарыгерди чакыртыңыз.
- ◆ Эгерде мээ безгек деп шектенсөнiz, анда безгекке каршы колдонулуучу дарыны сайыңыз (367-бетти караңыз).

ТАЛМА

Ден соолугу негизинен чың көрүнгөн адамдын деле туталагы кармашы мүмкүн (талма). Туталак бир нече saat, күн, жума же ай кармабашы мүмкүн. Кээ бир адамдарда туталак кармаганда, алар эсин жоготуп, жулкуна башташат. Көп учурда көз аңтарылып, карек төбөнү карап калат. Талманын жөңил түрүндө адам кыска убакытка эсин жоготушу, кызыктай кыймылдашы же жүрүм-туруму өзгөрүшү мүмкүн. Талма тукум куума оору болгондуктан, кээ бир үй-булөлөрдө көп учуртай. Же болбосо ал төрөт учурунда мээ жабыркоодон, ымыркай кездеги катуу ысытмадан же мээдеги тасма курт ыйлаактарынан (143-бет) улам пайда болушу мүмкүн. Талма – бул инфекция эмес, ал адамдан адамга жукпайт. Көпчүлүк учурда бул – адамды өмүр бою коштогон дарт. Ошондой болсо да, кээде ымыркай балдар талмадан биротоло айыгып кетишет.



Талманын кармашына жол бербеген дарылар:

Эске алыңыз: Бул дарылар талманы айыктырбайт. Тек гана анын кармай калууларынын алдын алганга жардам берет. Көп учурда дарыны өмүр бою колдонууга туура келет.

- ◆ Фенобарбитал көпчүлүк учурда ооруну жөнгө салат. Анын баасы арзан (389-бетти караңыз).
- ◆ Фенобарбитал жардам бербеген учурда фенитоин жардам бериши мүмкүн. Дарыны талманы карматпаган эң аз дозада колдонунуз (390-бетти караңыз). Эгерде адамдын туталагы кармаса:
- ◆ Өзүне өзү зыян келтирип албашы үчүн, бардык катуу жана курч буюмдарды андан алыш көюңүз.
- ◆ Талмасы кармаган учурда тилин тиштеп салбашы үчүн, оозу аркылуу эч нерсе (тамак, суюктук, дары ж.б.) бербениз.
- ◆ Талмасы токтогондон кийин адамдын көңүлү басыныңкы болуп, уктагысы келиши мүмкүн. Уктатыңыз.
- ◆ Эгерде туталагы узакка кармаса, анда фенобарбиталды же фенитоинди сайыңыз. Керектүү дозаларын билүү үчүн 389-390-беттерди караңыз. Эгерде 15 мүнөттөн кийин талмасы токтобосо, анда экинчи дозаны сайыңыз. Же болбосо, венага дары сайганды билген адам болсо, диазепамды (реланиум, седуксен; 391-бет) же фенобарбиталды сайдырыңыз. Суюк же сайма дарыны көтөн тешиги аркылуу ийнеси жок шприц менен күйса болот. Же болбосо деазепамдын же фенобарбиталдын таблеткасын майдалап, аны сууга арапаштырып, көтөн тешиги аркылуу жибериңиз.

Туталак жөнүндө толук маалымат алуу үчүн “Айыл жериндеги майып балдар” деген китептин 29-бөлүмүн караңыз.